

ЖОБО ЖАМУнун
Окуу-усулдук кеңешинде
каралып, бекитүүгө
сунушталган
протокол №8 1-апрель, 2021-ж.

БЕКИТЕМИН
ЖАМУнун ректору,
т.и.д., профессор К.Ж.Усенов
“ 1 ” апрель 2021-ж.

Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинде
уюштурулуп жаткан студенттердин аралыктан онлайн педагогикалык
практика өтүүдөгү “Мыкты санарип практикант” конкурсунун

ЖОБОСУ

1.Жалпы жоболор

1.1. “Мыкты санарип практикант” конкурсу. Конкурстун жүрүү тартибин, максатын, маселелерин, катышуу шарттарын, конкурска сунушталган материалдарды каттоо тартибин, баалоо критерийлерин, тандоо тартибин жана конкурстун жеңүүчүлөрүн сыйлоо эрежелерин камсыздайт.

1.2.Конкурс кадимки шартта (буга чейинки өтүлгөн онлайн педагогикалык практикаларда чогултулган материалдарын негизинде) жүргүзүлөт.

1.3.Конкурсант онлайн практика учурунда даярдаган материалдарын конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнө конкурска арыз жазган күндөн баштап тапшыра баштайт, арыз алуу күнү токтотулганга чейин. Өтүлгөн жаңы теманын видеосу (бирөө гана), ачык сабактын видео-слайды, ачык тарбиялык сааттын видео слайды, зуумдан же башка тиркемеден өткөн сабактарынын материалдары, кайтарым байланыштын материалдары, көрсөтмө куралдар, мектеп жетекчилиги берген мүнөздөмөсү, календарлык тематикалык планы, (түп нускасы), күндөлүгү (түп нускасы). Бул материалдардын бардыгы конкурсант практика өткөргөн мөөнөткө дал келиши керек.

1.4. Конкурсант өзү буга чейин өткөн онлайн практикасын конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн катышуусу менен баяндап айтып берет (так, тыкан, чыгармачылык менен, онлайн практиканын жетишкен жагын баса көрсөтүүсү зарыл).

1.5. Конкурсантын башка өнөрү (ырдайт, бийлейт, комуз чертет, көркөм окуйт ж.б.)

1.6. Конкурстун катышуучулары үчүн бардык талаптар жана шарттар бирдей болот.

1.7.Конкурс ачык-айкын жүргүзүлөт.

1.7. Конкурстун уюштуруучулары болуп ЖАМУнун “Өндүрүштүк практика жана карьера” бөлүмү саналат.

2. Конкурстун максаты: ЖАМУда аралыктан өндүрүштүк практикаларды өткөрүү мезгилинде практиканттардын иш аракетин баалоо жана

практиканттардын маалыматтык-коммуникация технологиясын пайдалануусун жакшыртуу.

3. Конкурстун милдеттери:

- Аралыктан өндүрүштүк практикаларды өткөрүүдө практиканттарга мотивация берүү. Онлайн окутууда методистердин окутуунун жаңы технологиялары менен иш алып баруусуна көмөк көрсөтүү;
- Практика учурунда активдүүлүктү көрсөткөн, таланттуу, келечекте мыкты мугалим боло ала турган практиканттарды аныктоо;

4. Конкурстун катышуучулары: Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин педагогикалык багытындагы 3-4- курстун студент-практиканттары катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. (ал эми колледжде 2-3-курстун студенттери). Ар бир адистиктен бирден гана практикант катыша алат.

1.9. Конкурстун номинациясы:

“Мыкты санарип практикант”

4. Конкурска катышуунун шарттары жана тартиби

2.1. Конкурстун катышуучулары конкурска катышуу боюнча арызын “Өндүрүштүк практика жана карьера” бөлүмүнө тапшырып, каттоодон өтөт.

2.3.Конкурска катышуу арызын берүү үчүн сунушталган форманы толтуруу зарыл: арыз берүүчүнүн жекече маалыматы (ФАА, курсу, адистиги, группасы, өтөгөн практиканын аталышы, e-mail дареги, телефону,)

2.4.Студент-практикант конкурс талап кылган материалдардын бардыгын арызга көрсөтүү менен конкурска жооптуу бөлүмгө көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин тапшырууга милдеттүү (каттоодон өтүү).

2.4. Катышуучу конкурска өз материалдарын сунуштоо менен конкурстун талаптарын так аткарууга милдеттенет.

2.5.Конкурсанттын арыз тапшыруусу жетектеген методист менен бирге жүргүзүлөт (б.а.макулдугу менен)

2.5. Конкурска катышуу үчүн арыздар көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде гана кабыл алынат (2021-жылдын апрели).

3. Конкурстун катышуучуларын жана жеңүүчүлөрүн колдоо

3.1. Рейтинг тизмеси чыгарылат. Конкурстун жеңүүчүлөрү болуп, алдынкы 1-орундар эсептелет. Конкурстун байгелүү орундары болуп, 2-3-орун эсептелет.

3.2. Ар бир орун атайын диплом менен сыйланат.

3.3.Конкурсантты жетектеген методист дагы ушундай эле байгелүү орундарга ээ болот жана окуу жылынын аягында алган байгеси эске алынат.

4.Конкурсту өткөрүүнүн мөөнөтү

2021-жыл 1-апрель	Конкурска катышуу үчүн арыз берүү
2021-жыл 15-апрель	Арыздарды кабыл алууну аяктоо
2021-жыл 20-апрель	Конкурстук комиссияны дайындоо
2021-жыл 22-апрель	Конкурска түшкөн материалдарды баалоо

5. Комиссиянын составын дайындоо тартиби

5.1. Конкурстун тапшырмаларын баалоо үчүн уюштуруучу (“Өндүрүштүк практика жана карьера” бөлүмү) тарабынан аталган окуу жайда иштеген, көз карандысыз комиссия дайындалат.

5.2. Комиссиянын мүчөлөрү болуп, усулчулар, окуу жайдын ар түрдүү тармагын жетектегендер, педагогдор, МБТнын адистери киришет. Комиссиянын курамы жалпы 7 (жети) адамдан турат.

5.3. Конкурстук комиссиянын мүчөлөрү дайындалган күндөн тарта, конкурстун катышуучулары менен түз байланышта болууга, конкурс тууралуу талкуулоого, маалымат берүү жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат. Аталган шарттарды комиссия мүчөсү аткарбаса ошол күндөн ишмердүүлүгү токтотулат.

5.4. Конкурстун катышуучусун баалоонун жүрүшүндө ар бир комиссия мүчөсү ар бир критерий боюнча койгон баллын протоколдоштурат, коюлган баллдын орточо саны эсептелинет, орточо алынган балл боюнча катышуучулардын рейтинги чыгарылат.

5.5. Жыйынтыгында конкурстун уюштуруучусу (“Өндүрүштүк практика жана карьера” бөлүмү) аталган номинация боюнча жыйынтык баллдарынын рейтинг тизмесин жарыялайт.

6. Конкурска катышкан катышуучуларды баалоонун критерийлери:

1. “Мыкты санарип практикант”

№	Критерийи	Баллынын саны
1	Жаңы теманын видео слайды (сапаты, теманы ачып берүүсү, убактысы).	0-3
2	Ачык сабактын видео слайды (сапаты, теманы ачып берүүсү, убактысы)	0-3
3	Ачык тарбиялык сааттын видео-слайды (сапаты, теманы ачып берүүсү, убактысы).	0-3
4	Кайтарым байланышты жүргүзүү иш аракети.	0-3
5	Күндөлүктөгү жүргүзүлгөн иштердин реалдуулугу (мектептен жана университеттен дайындалган методистердин көрсөтмөлөрү болуусу зарыл).	0-3
6	Студент-практиканттын AVN порталы менен кайтарым байланыш түзүүсү.	0-3
7	Келечекте өзүн мугалим катары көрсөтө алуу чеберчилиги. (дикция, темп, сүйлөө сабаттуулугу).	0-3
8	Зуумдан же башка тиркемеден өткөн сабактарынын материалдары (экиден көп эмес, сапаты)	0-3
9	Кайтарым байланыштын материалдары	0-3
10	Көрсөтмө куралдары (сапаты, саны, планга дал)	0-3

	келүүсү)	
11	Мектептен алган мүнөздөмөсү	0-3
11	Окуучулар менен жекече иштөөсү (факты менен айтып берет).	0-3
12	Онлайн сабактын иштелмеси (саны, сапаты, ачык сабактыкы сөзсүз түрдө тапшырылат)	0-3
13	Студент-практиканттын жеке өнөрү.	0-3

Критерийлерге 0 дон 3 баллга чейин балл коюлат (0 балл – критерийге туура келет, 1 балл-орточо, 2 балл-жакшы, 3 балл-эң жакшы).

Комиссиянын ар бир мүчөсү баллдарды койгон соң, орточо балл чыгарылат жана ал жыйынтыктоочу болуп эсептелет.

7. Жеңүүчүлөрдү аныктоо жана жарыялоо

7.1. Конкурстун жеңүүчүлөрүнүн тизмеси ЖАМУнун сайтына жарыяланат.

7.2. Конкурстун жеңүүчүлөрүнө тиешелүү маалыматтар жеткирилет.

7.3. Конкурстун аягында жеңүүчүлөр дипломдор жана мактоо баракчалары менен сыйланат.

Өндүрүштүк практика жана карьера бөлүмү